

"О!Банк" ААК

МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 30-сентябрына караштуу

Юридикалык дарегі: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

ОАО "О!Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 30 сентября 2025 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

	(миң.сом) 2025-ж. 30-сентябры 30 сентября 2025 г.	(тыс.сом) 2024-ж. 30-сентябры 30 сентября 2024 г.	(миң.сом) 2024-ж. 31-декабры 31 декабря 2024 г.	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
Акча каражаттары	1 993 610	2 208 518	2 106 846	Денежные средства
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары	1 618 611	1 138 744	1 316 230	Денежные средства на счетах в НБКР
Улуттук банктагы депозиттер	2 352 924	3 222 338	622 155	Депозиты в НБКР
Банктардагы каражаттар	5 576 347	2 880 202	3 141 271	Средства в банках
Кардарларга берилген кредиттер	17 436 493	9 678 801	12 316 672	Ссуды предоставленные клиентам
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготууларга кам көрүү	(1 453 857)	(706 982)	(727 851)	Резерв на возможные потери по ссудам клиентов
Кардарларга берилген таза кредиттер	15 982 636	8 971 819	11 588 821	Чистые ссуды, предоставленные клиентам
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар	2 989 528	992 016	1 016 032	Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 087 323	1 064 023	1 536 572	Основные средства и нематериальные активы
Репо келишимдери	0		168 546	Соглашения по РЕПО сделке
Башка банк мүлкү, таза	44 464	41 466	42 306	Прочая собственность банка, нетто
Башка активдер	2 657 990	592 359	1 308 980	Прочие активы
Активдер, БАРДЫГЫ	34 303 434	21 111 485	22 847 760	ИТОГО активы
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Банктардын каражаттары	968 180	2 135 446	2 248 935	Средства банков
Кардарлардын эсептери	26 751 569	13 946 034	14 673 204	Счета клиентов
Башка карыздык каражаттар	647 124	564 907	676 452	Прочие заемные средства
Субординацияланган карыз	166 335	0	0	Субординированный долг
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	71 906	82 038	113 275	Отложенные налоговые обязательства
Башка милдеттенмелер	1 884 876	427 102	826 962	Прочие обязательства
ЖАЛПЫ милдеттенмелер	30 489 989	17 155 527	18 538 828	ИТОГО обязательства
КАПИТАЛ				КАПИТАЛ
Уставдык капитал	1 500 008	1 200 008	1 200 008	Уставный капитал
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар	1 920	1 782	1 782	Резервы для будущих потребностей банка
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер	0	195 884	555 765	Резервы по переоценке основных средств
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 311 517	2 558 283	2 551 376	Нераспределенная прибыль
БАРДЫГЫ: капитал	3 813 445	3 955 957	4 308 932	ИТОГО: капитал
БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	34 303 434	21 111 485	22 847 760	ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ

Маалымат үчүн:

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв	(1 852 823)	(1 254 385)	(1 108 128)	Справочно: Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка
Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар	(60 854)	(81 123)	(60 613)	Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР
Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	1 895 180	1 923 222	2 169 548	Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

«О!Банк» ААК

Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК

Башкы бухгалтери

Чыныбаева А.Т.

Кадыркулова Н.А.

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"



31

"О!Банк" ААК

**МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 30-сентябрына караштуу**

	(миң.сом) 2025-ж. 30-сентябры 30 сентября 2025 г.	(тыс.сом) 2024-ж. 30-сентябры 30 сентября 2024 г.
Пайыздык кирешелер	2 798 456	1 234 348
Пайыздык чыгашалар	(1 230 023)	(540 704)
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГТУУЛАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША	1 568 433	693 645
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди калыбына келтирүү (түзүү)	(721 738)	38 664
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР	846 695	732 309
Комиссиялык кирешелер	580 128	308 629
Комиссиялык чыгашалар	(598 389)	(335 370)
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда	212 254	254 635
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди түзүү	7 235	(8 026)
Башка кирешелер	82 290	28 381
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР	283 518	248 249
Операциялык чыгашалар	(1 363 329)	(855 204)
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	(233 116)	125 354
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	(3 341)	(17 110)
ТАЗА ПАЙДА/ЖОГТУУ	(236 457)	108 244
Бир акцияга пайда	-99	45
Маалымат үчүн: КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда	-270 968	108 639

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери

Чыныбаева А. Т.

Кадыркулова Н.А.

ОАО "О!Банк"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 30 сентября 2025 года (включительно)**

Процентные доходы	
Процентные расходы	
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	
Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам	
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД	
Комиссионные доходы	
Комиссионные расходы	
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	
Прочие доходы	
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
Операционные расходы	
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	
Расходы по налогу на прибыль	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	
Прибыль на одну акцию	

Справочно:
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

131


Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2025-жылдын 30-сентябрына караштуу

Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 30 сентября 2025 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	6.6%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	20%дан ашык эмес	15.2%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	9.2%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	14.4%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	8%дан кем эмес	14.3%	не менее 8%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	6%дан кем эмес	13.6%	не менее 6%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	9.2%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	99.2%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	18%дан кем эмес	15.6%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

«О!Банк» ААК

Башкармалыгынын Төрагасы



"О!Банк" ААК

Башкы бухгалтери

Чыныбаева А. Т.

Кадыркулова Н.А.

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.